

**ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:**

**Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.**

**№ 1.** Сүйлөмдүн ээсин тапкыла.

*Дан эгиндери толук бышып жетилди.*

- а) дан эгиндери
- б) дан
- в) эгиндери
- г) бышып жетилди

**№ 2.** Сүйлөмдүн баяндоочун көрсөткүлө.

*Мен сүйүктүү кесибиме ээ болдум.*

- а) болдум
- б) сүйүктүү
- в) ээ болдум
- г) кесибиме

**№ 3.** Айкындооч мүчө кайсы?

*Күзүндө дан-эгиндер жыйналды.*

- а) күзүндө
- б) дан
- в) эгиндер
- г) жыйналды

**№ 4.** Жалаң сүйлөмдү тапкыла.

- а) Асан жолго чыкты.
- б) Жаз келип калды.
- в) Арыктан суу шылдырайт.
- г) Эсен жакшы ырдады.

**№ 5.** Ачык муундардан түзүлгөн сөздү тапкыла.

- а) айлана
- б) алма
- в) жарма
- г) талаа

**№ 6.** Уңгулаш сөздөр кайсылар?

- а) апа, эне, эже, жеңе
- б) айлана, айылчы
- в) акылдуу, акылман
- г) жоокер, жоолук

**Текстти көңүл коюп жакшылап окугула. № 7 - № 10 суроолорду тексттин негизинде аткаргыла.**

Бул токойдон өсүмдүктөрдүн баары жолугат. Андан асман тиреген карагайларды көрөсүң. Арча-кайың бар. Четин өсөт. Арчалардын жыты буруксуйт. Ден соолукка пайдалуу, дары-дармек жасоочу кийик оту, миң тамыр, бака жалбырак сыяктуу чөптөр өсөт. Кызыл-тазыл гүлдөр да бар.

**№ 7.** Тексттин ичинде канча жалаң сүйлөм бар?

- а) 4 сүйлөм
- б) 3 сүйлөм
- в) 1 сүйлөм
- г) 2 сүйлөм

**№ 8.** Сүйлөмдүн кайсы түрүнө кирет?

*Кызыл-тазыл гүлдөр бар.*

- а) жалаң
- б) жайылма
- в) татаал
- г) суроолуу

**№ 9.** “Сыяктуу” – сөздөгү тыбыштардын жана тамгалардын санын көрсөткүлө.

- а) 7 тамга, 8 тыбыш
- б) 8 тамга, 6 тыбыш
- в) 7 тамга, 7 тыбыш
- г) 7 тамга 6 тыбыш

**№ 10.** Асты сызылган сөз кайсы жөндөмдө турат?

Арчалардын жыты буруксуйт.

- а) чыгыш
- б) илик
- в) барыш
- г) табыш

### ТЕСТТИН АЯГЫ

**Тестти баалоо:**

**Ар бир тест тапшырмасы 1 балл менен бааланат.**

**Жалпы: 10 балл**

Баллдар	Баасы
1 – 4 балл үчүн	«2»
5 – 6 балл үчүн	«3»
7 – 8 балл үчүн	«4»
9 – 10 балл үчүн	«5»